


АДАМДЫН АБАЛЫН (ДЕН СООЛУГУН) ТЕКШЕРҮҮГӨ КЕРЕКТҮҮ МААНИЛҮҮ БЕЛГИЛЕР

ДЕНЕТАП

Эки ар кандай ченемде өлчөөчү термометрлер бар: Цельсий ($^{\circ}\text{C}$) жана Фаренгейт ($^{\circ}\text{F}$). Булардын ар бириң адамдын денетабын өлчөө үчүн колдонсо болот.

Төмөндө алардын айырмачылыктары түшүндүрүлүп берилген:



ТАМЫР КАГУУ ЖЕ ЖҮРӨК СОГУУ

Тынч абалдагы адам үчүн { ЧОНДОР ҮЧҮН мүнөтүнө 60-80 кагуу (согуу) нормалдуу дөп эсептелет,
БАЛДАР ҮЧҮН 80-100,
ЫМЫРКАЙ БАЛДАР ҮЧҮН 100-140.

Денетабы ар 1°C ге (бир градус цельсийге) көтөрүлгөн сайын, жүрөктүн согуусу мүнөтүнө 20 согууга көбөйт.

ДЕМ АЛУУ

Тынч абалдагы адам үчүн { ЧОНДОР МЕНЕН ЧО҃ЮП КАЛГАН БАЛДАР ҮЧҮН мүнөтүнө 12-20 дем алуу нормалдуу,
БАЛДАР ҮЧҮН 30га чейин дем алуу нормалдуу жана ЫМЫРКАЙ БАЛДАР ҮЧҮН 40ка чейин дем алуу нормалдуу дөп эсептелет.

Мүнөтүнө 40тан ашык үстүртөн дем алуу өпкө сезгенгенин билдириет (171-бетти караңыз).

КАН БАСЫМЫ (Бул маалыматтар кан басымын өлчөөгө көрек аспаптары бар медициналык кызматкелер үчүн берилди.)


Тынч абалдагы адам үчүн } 120/80 – нормалдуу дөп эсептелет, бирок ар бир адамда бул ар кандай.

Эгерде кан басымдын экинчи көрсөткүчү (качан тамырдын кагышы жоголгондо) 100ден ашса, бул ден соолук үчүн коркунучтуу белги.



КЫСКАРТУУЛАР (Узун сөздү кыскача жазып берүү жолу; бир нече тамга толук бир сөздү билдирип)

б.= китептеги бет
+ жана же кошшу
дегенди билдирип
= ошондой эле ж
барабар дегенд
билдирип
%- пайыз



САЛМАК (кандайдыр бир нерсе канчалык оор)

16 унция = 1 фунт
1 фунт = 454 грамм
1000 грамм = 1 киллограмм (кило, кг)
1 кило = 2 1/5 фунт
1 унция = 28 грамм
1 грамм = 1000 мг
1 гран = 65 мг



КӨЛӨМ (суюктуктарды өлчөө үчүн)


1000 миллилитр (мл) = 1 литр
1 миллилитр = 1 кубдук сантиметр
3 чай кашык = 1 чоң кашык
1 чай кашык = 5 миллилитр
1 чоң кашык = 15 миллилитр



30 миллилитр = болжол менен 1 унция (суудан)..... 30 мл



8 унция = 1 чыны
32 унция = 1 квартал
1 квартал = 0,95 литр (л)
1 литр = 1,06 квартал



"ҮЙ-БҮЛӨНҮН ДЕНСООЛУГУ ҮЧҮН" -

Биринчи жардамды көрсөтүү жөнүндөгү эле китең эмес. Китеңте айыл тургунунун жашоосунда көздешкен нерселердин көбү (ич өткөктөн баштап кургак учукка чейин, пайдалуу жана зыяндуу үй дарылоо ыкмаларынан баштап азыркы дарылардын кээ бирлерин этият колдонууга чейин) камтылып, тазалыкты сактоонун, денсоолукка пайдалуу мунөзтамак ичүүнүн (диета) жана эмдөөнүн маанилүүлүгүнө басым коюлат. Ошондой эле, китеңте төреттүн өзү жана үй-бүлөнү пландоо маселелери да майда-чүйдесүнө чейин каралат. Бул китең окурманга ал өзү үчүн эмне кыла аларын гана түшүнүүгө жардам эле бербей, андан тышкary ден соолук көйгөйлөрүнүн кайсыларына тажыйбалуу медициналык кызматкердин кийлигишүүсү керек экендигин ажыраты билүүгө көмөк көрсөтөт. Китеңтин бул жаңы басылмасында ЖИКС (СПИД), тропик калтыратмасы, бойдон алдыруудан абалдын оорлошу, баңғы заттарга берилүү жана көптөгөн башка нерселер жөнүндө маалыматтар киргизилип, китеңтин биринчи басылмасында каралган маселелер боюнча жаңырылган сунуштар берилет.

КИТЕП ...



медициналык борборлордон алыс жашаган АЙЫЛ ТУРГУНУ үчүн. Китеңте көп көздешкен оорулардын көбүнүн алдын алуу, аларды бири-биринен ажыраты билүү жана дарылоо маселелери жөнөкөй сөздөрдүн жана сүрөттөрдүн жардамы менен түшүндүрүлөт.

АЙЫЛДА дары жана медициналык жарак-жабдыктарды САТКАН ДҮКӨНЧҮ ЖЕ ФАРМАКОЛОГ үчүн. Китеңте белгилүү бир ооруларга каршы кайсы дарылар жакшыраак жардам берери түшүндүрүлүп, пайдасыз же зыяндуу түрлөрү жөнүндө эскертилөт. Дарыларды колдонуудагы коркунучтар менен сактык чараптар жакшы түшүндүрүлөт. Элдик жана азыркы дарыларды ақылдуу колдонуу боюнча сунуш-көрсөтмөлөр берилет.



айыл мектебинде окуткан МУГАЛИМ үчүн. Китең пайдалуу көнөш берүүгө жана сыркоологон же дenesинин бир бөлүгү жабыркаган адам үчүн кам көрүүгө жардам берет. Анда, ошондой эле, мугалимдин конушундагы балдар менен чоңдорго денсоолук, тазалык жана туура тамактануу маселелери жөнүндө окутуу боюнча маалыматтар камтылган.

АЙЫЛДЫН МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТКЕРИ же конушундагы адамдардын ден соолугу менен турмушуна кайдыгер карабаган ар бир жаран үчүн. Китеңтин башындағы "айылдагы медициналык кызматкер үчүн" деген бөлүмдө адам мұктаждыктарын аныктоо жолдору, маалымат менен бөлүшүү жана элдин ден-соолугун чындоо үчүн керек ар кандай программаларга айылды толугу менен катыштыруу ыкмалары каралат.



ЭНЕЛЕР МЕНЕН АНАЧЫЛАР китеңтен - үйдөн төрөө, болочок энеге кам көрүү жана баланын денсоолугу жөнүндөгү пайдалуу, түшүнүктүү маалыматтарды таба алат.